



www.manas.edu.kg

КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИ
Гуманитардык факультети
Педагогика Бөлүмү
Курстун программасы

Курстун коду	Курстун аты (Кыргызча)	Курстун аты (Түркчө)	Семестр	Апталык саат	Кредит	ЕКТС
PDR-305	КЕСИПКЕ БАГЫТТОО ЖАНА КЕҢЕШ	MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA	5	3 + 0	3	4

Курстун деңгээли	Бакалавр
Курстун түрү	Талаптуу
Координатор	Др. Кадиян БООБЕКОВА
Курстун мугалими	
Курстун тили	Кыргызча
Жардамчылар	проф., докт. А.Алимбеков
Аудитория	İİBF, 522
Курстун максаты	Кесипке багыт берүү жана кеңеш боюнча негизги түшүнүктөрдү, принциптерди, кесип тандоого даяр болуу боюнча теорияларды, кесипке багыттоодо колдонулган шкала, форма, анкета, өлчөө баалоо каражаттарын билүү, компьютерди колдонуп кесипке багыттоо иштерин билүү, кесипке багыттоо программаларын, планын түзө алууга студенттерди үйрөтүү. Мындан сырткары студенттердин кесипке багытоо боюнча кеңеш учурунда негизги жана көпүл бурулуучу шарттар, консультация жасоо ыкмаларын таасирдүү туура колдоно алуусун, план түзүүнү үйрөнүүнү үйрөтүү. Психологиялык- педагогикалык кеңеш-көмөк бөлүмүнүн студенттери үчүн кесипке багыттоо иши алардын темалары тууралуу маалымат берилет. Мектепте балдардын сабакта же башка учурда кыйналган абалдары, мугалим менен окуучунун арасында мамиле, чөйрө, чөйрөдөгү иш мүмкүнчүлүгү, таанылган жана билинбеген кесиптер, кеңеш өзгөчөлүктөрү, группада кеңеш берүү иштери, башталгыч жана орто класстарда консультация берүү, окуучуну борборго алган кесипке багыттоо кызматтары сыяктуу темалар каралат. Бул сабакта алган маалыматтардын турмушта колдонулушу, кесиптик этика, негизги принциптери, изилдөө методдору методдору менен таанышып, алган билимин өз жашоолорунда, кесибинде активдүү колдонулушу үйрөтүлөт. Мектептерде практикалык сабактарга катышышат. Кесипке багыт берүү процесси, кесиптерди таанытуу, айырмаларын аныктоо, изилденген маалыматтарды түшүндүрүү, консультация бере алуу, суроо суроо, колдоо, мазмунун билдирүү, жыйынтыктоо ыкмаларын үйрөнүшөт.

Колдонулуучу адабияттар

	Колдонулуучу адабияттар	Адабияттын түрү
1	Bacanlı, H. (2006). Lise öğrencileri için mesleki grup rehberliği programı ve uygulama kılavuzu (Ed.	Китеп
2	Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı: Kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.	Китеп
3	Binnur Yeşilyaprak (ed) Mesleki Rehberlik ve kariyer danışmanlığı Kuramdan Uygulamaya, PegemAkademi, Ankara,8.baskı, 1.bölüm	Китеп
4	Binnur Yeşilyaprak (ed) Mesleki Rehberlik ve kariyer danışmanlığı Kuramdan Uygulamaya, PegemAkademi, Ankara,8.baskı, 2.bölüm	Китеп
5	Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi (4). Ankara:	Китеп
6	Özgüven, İ.E., Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, PDREM yayınları, Ankara,1999	Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар

1	Гуманитардык факультеттин Психологиялык- педагогикалык кеңеш-көмөк бөлүмүнүн студенттери кесип, кесип тандоо маселеси, ал фактордун инсандын жекече психологиялык өзгөчөлүктөрүнө ылайыктуулугу, личносттун жашоосундагы өзгөрүүлөрдүн кесип тандоосуна таасири, ж.б. тууралуу маалыматтарды билип, буларды өз жашоосунда, кесибинде колдонушат
2	Студенттердин үйрөнүү өзгөчөлүктөрүнүн түрдүү экенин, кесип тандоого багыт берүүдө негизги түшүнүктөрдү жана принциптерди билишет
3	Негизги кесипти тандоо теорияларын үйрөнүшөт

Жетишилчү жыйынтыктар

4	Бул теорияларды салыштырып, окшош жана айырмалуу жактарын таап айта алышат. Кесипке даярдоо теорияларынын практикаланышына байланыштуу ой бөлүшө алышат.
5	Кесиптик багыттоо жана консультацияны пландоону үйрөнүшөт Кесипке багыттоодо группалык консультация жүргүзүшөт.
6	Кесипке багыттоодо колдонулган өлчөө жана баалоо техникаларын, шкалаларды колдонууну билишет

Курстун планы

Апта	Темасы
1. Апта	Кесип тандоого тиешелүү терминдер, түшүнүктөр. Кесип тандоо.
2. Апта	Кесип тандоого таасир тийгизген көрүнүштөр
3. Апта	Билим берүү системасында кесиптик багыттоо иштери. Мектепке чейинки куракта кесип тандоо
4. Апта	Башталгыч класста кесип тандоого багыттоо иштеринин жүргүзүлүшү
5. Апта	Орто мектепте кесипке багыттоо иштеринин пландалышы
6. Апта	Кесип тандоого тиешелүү теориялары. Жекече фактор теориясы, ишке ылайыктуулук теориясы.
7. Апта	Голланддын (Holland) типологиясы
8. Апта	Психоаналитикалык теория. Ронун (Roe) муктаждык теориясы
9. Апта	Ара сынак
10. Апта	Чечим чыгаруу теориялары жана өнүгүү теориялары.
11. Апта	Супердин (Super) өнүгүү жана жеке Мендик теориясы, социалдык үйрөнүү теориясы
12. Апта	Готфредсондун (Gottfredson) таралтуу жана элдешүү теориясы
13. Апта	Кесипке багыт берүүнүн максаты, жекече өзгөчөлүктөрдүн кабыл алынуусу. Кесипке багыттоодо өлчөө шкалаларынын колдонулушу (ABKÖ, KDÖ, MOÖ, HKE)
14. Апта	Кесиптер тууралуу маалымат берүү мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу, чечим чыгарууну үйрөтүү
15. Апта	Кесипке багыттоодо компьютерди колдонуу жана натыйжаларды белгилөө.
1. Апта	финал сынак

Баалоо

Баалоо каражаты	Саны (даана)	Үлүшү (%)	Жалпы үлүшү
Арасынак	1	40	40
Финал сынагы	1	60	60